



БУЙРУК

30-сентябрь 2020-жыл №218-б

Нарын ш.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-сентябрындагы №458-токтомун аткаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча комиссиялар жөнүндөгү» №458-токтомун максатында, **буйрук кылам:**

1. Нарын шаарындагы 2019-жылдын 6-сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча комиссиялар жөнүндөгү» №458-токтому аткарууга жана жетекчиликке алынсын.

2. Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча шаардык координациялык комиссиясы жөнүндө типтүү жобо өзгөртүүлөр эске алынып, бекитилсин (№1 Тиркеме).

3. Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча координациялык комиссиянын курамы бекитилсин (№2 Тиркеме).

4. Нарын облусундагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча координациялык комиссиянын чечимдеринин аткарылышы боюнча убагында маалымат берүү.

5. Нарын шаардык мэриясынын 2014-жылдын 26-февралындагы №56-б буйругу күчүн жоготту деп табылсын.

6. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Нарын шаарынын вице мэринге тапшырылсын.

Мэр

Н.Молдокадыров

Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча шаардык координациялык комиссия жөнүндө типтүү жобо

Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча координациялык комиссия (мындан ары комиссия) Нарын шаардык мэриясы тарабынан түзүлөт. Ал тийиштүү аймактагы саламаттык сактоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана саламаттыкты сактоо уюмдарынын ишин координациялоочу орган катары түзүлөт.

1. Жалпы жоболор

1. Комиссия өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө отчет берет.

2. Комиссия өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чечимдерине, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

3. Комиссиянын чечимдери тийиштүү аймактагы саламаттык сактоо уюмдары тарабынан сөзсүз аткарылууга тийиш.

II. Комиссиянын максаттары жана милдеттери

4. Комиссиянын негизги максаты Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын, шаардык мэриясынын тийиштүү аймактагы саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү жана калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча биргелешкен иш-аракеттерин координациялоо болуп санадат.

5. Комиссиянын негизги милдеттери:

-тийиштүү аймактагы саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү жана калктын саламаттыгын сактоо мекемелерине тийешелүү улуттук, мамлекеттик, тармактык прграммалардын аткарылышы боюнча сектор аралык же региондор аралык аракеттенүүнү камсыз кылуу;

-Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин сунуштарына ылайык саламаттык сактоо системасын өнүктүрүүнүн жана калктын саламаттыгын сактоонун улуттук, мамлекеттик тармактык программалардын аткарылышы боюнча тийиштүү аймактагы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана саламаттык сактоо уюмдарынын ишине мониторинг өткөрүү жана баалоо;

-калктын ден-соолугунун абалына, тиешелүү аймактагы калктын жугуштуу жана жугуштуу эмес органдарына карата эпидемиологиялык көзөмөлдүн мониторингин жүргүзүү.

III. Комиссиянын функциялары жана укуктары

6. Комиссия өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык:

-ар жарым жыл сайын тиешелүү аймактагы саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү жана калктын саламаттыгын сактоо аткарылышына байланыштуу актуалдуу маселелерди карайт.

-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, шаардык мэриясынын саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү жана калктын саламаттыгын сактоо боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык программалардын аткарылышы жөнүндө тиешелүү топтолгон маалыматтардын негизинде алардын жүзөгө ашырылышын талдоого алат жана баалайт. Сунуш берет жана кийин алардын шаардык мэриясынын коллегиясынын жыйынына киргизет;

-материалдык жана финансылык ресурстарды максаттуу жана натыйжалуу пайдалануу маселелерин, ошондой эле саламаттык сактоо секторун каржылоого каражаттарды өз учурунда жана толугу менен которулушун карайт.

7. комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

-өзүнүн ченемдерин тиешелүү аймактагы саламаттык сактоо уюмдарынан аткарууну талап кылууга;

-калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү маселелери боюнча кызмат адамдарынан, кызыкдар башка адамдардын тиешелүү маалыматын угууга.;

-тиешелүү аймактарда калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык программаларды, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктарын жана коллегиясынын чечимдерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча чечимдерин аткаруунун актуалдуу маселерин изилдөө боюнча комиссияларды түзүүгө;

-белгиленген тартипте комиссиянын ишинесаламаттык сактоонун аймактык уюмдарынын адистерин жана көз карандысыз эксперттерди тартууга;

-Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине, аткаруу бийлигинин борбордук органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маселелери боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык программаларын аткарбай койгондугу же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн ведомстволук уюмдардын, саламаттык сактоо уюмдарынын кызмат адамдарына карата тартипке чакыруу чараларын колдонуу жөнүндө сунушту киргизүүгө;

-калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык программаларды аткарууга байланыштуу актуалдуу маселелер боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Коомдук саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңештин жыйынын күн тартибине киргизүү боюнча сунушту Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине киргизүүгө.

IV Комиссиянын ишин уюштуруу

8 Комиссиянын иши коомдук башталышта жүргүзүлөт.

9 Комиссиянын жеке курамы жана саны Нарын шаардык мэриясынын буйругу менен бекитилет.

10 Комиссиянын курамына төмөнкүлөрдүн өкүлдөрү кирет:

- медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык башкармалыгынын;

-саламаттык сактоо уюмдарынын;

-социалдык коргоо органдарынын;

-билим берүү органдарынын;

-коомдук уюмдардын;

-иши калктын саламаттыгын сактоо маселелерине тиешелүү мамлекеттик органдардын башка аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн;

Ошондой эле Комиссиянын курамына Нарын шаардык мэриясынын кызматкери кирет.

11 Комиссиянын төрайымы болуп Нарын шаардык мэриясынын вице-мэри саналат.

12 Комиссиянын төрайымы:

—шаардын деңгээлинде эки орун басары болот, алардын бири — Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыгынын директору, экинчиси-саламаттык сактоо боюнча координатор —аймактык саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси;

13 Комиссиянын катчысы болуп жарандардын саламаттыгын сактоо маселелерин Нарын шаардык мэриясынын кызмат адамы болуп саналат.

14 Комиссиянын жыйыны зарылчылыгына жараша, бирок кварталда бирден кем эмес жолу өткөрүлөт.

15 Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунушу боюнча ар жылдын 15-январына чейин Комиссиянын учурдагы жылга иш-планы түзүлөт жана төрага тарабынан бекитилет.

16 Комиссиянын кзектеги жыйынын материалдарды чогултуу, чечимдердин долбоорун даярдоо Комиссиянын катчысы тарабынан жүзөгө ашырылат. Комиссиянын мүчөлөрүнө жыйын өтүүчү күнгө чейин бир жума мурун жөнөтөт.

17 Мамлекеттик органдардын аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана саламаттык сактоо уюдарынын жетекчилери Комиссиянын кезектеги жыйынынын датасынан эки жума мурун Комиссиянын катчысына бекитилген күн тартибинде ылайык тиешелүү маалыматты киргизишет.

18 Комиссиянын жыйыны Комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымы катышкан шартта ыйгарым укуктуу болуп саналат.

19 Комиссиянын чечими кворум болгон учурда ачык добуш берүү менен кабыл алынат. Комиссиянын чечими, эгерде ал үчүн Комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берген учурда кабыл алынат. Комиссиянын ар бир мүчөсү бир добушка ээ.

Добуштар тен чыгып калган учурда төраганын добушу чечүүчү болуп саналат.

20 Комиссиянын чечими протокол менен таризделет жана төрайым тарабынан кол коюлат.

V Комиссиянын жоюу

21 Нарын шаардык мэриясынын буйругу менен Комиссия өзүнүн ишин токтолот.

**Нарын шаардык мэриясынын
башкы адиси**

Асангазы кызы Э.

**Нарын шаардык мэриясынын
2020-жылдын « ____ » _____
№ ____ буйругуна №2 Тиркеме**

**Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча
шаардык координациялык комиссиянын курамы**

- Нарын шаарынын вице мэри, комиссиянын төрайымы
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыгынын директору, координациялык комиссиянын төрайымынын орун басары;
- Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары, координациялык комиссиянын төрайымынын орун басары;
- Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси, комиссиянын катчысы

Шаардык координациялык комиссиянын мүчөлөрү:

- Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору;
- Нарын районду ооруларды алдын алуу жана санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун директору;
- Нарын шаардык билим берүү бөлүмү;
- Нарын облустук юстиция башкармалыгынын начальниги (макулдашуу менен);
- Нарын облустук малдарды идентификациялоо, көзөмөлдөө системасы жана малдардын ылаңы боюнча сектордун башчысы;
- Нарын облустук телерадиокомпаниясынын директору (макулдашуу менен);
- Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы;
- «Бакубат» коомдук уюмунун жетекчиси (макулдашуу менен).

Башкы адис

Асангазы кызы Э.

ЖӨНӨТҮҮ БАРАГЫ

КРӨ 2020-жыл 6-сентябрь №458 токтом

№	Мекеменин аталышы	Алган адамдын аты жөнү	Колу	Алган күнү
1	ФОМС			
2	Нарын облустук үй- бүлөлүк медицина борбору			
3	Нарын облустук бириктирилген ооруканасы			
4	Нарын райондук ооруларды алдын алуу жана санитардык- эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору			
5	Нарын облустук малдарды идентификациялоо, көзөмөлдөө системасы жана малдардын ылаңы боюнча сектор			
6	Нарын шаардык ички иштер бөлүмү			
7	«Бакубат» коомдук уюму			